

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2025-жылдын 30-сентябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.09.2025	30.09.2024	31.12.2024
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	3 991 719	5 515 829	5 696 139
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	10 649 515	12 991 888	14 217 334
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	30 643 990	29 674 690	24 683 703
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(56 073)	(45 459)	(47 560)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	30 587 917	29 629 232	24 636 143
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	5 959 607	848 579	1 904 926
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	254 169	268 317	230 079
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(5 083)	(6 600)	(5 035)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	249 086	261 717	225 044
Кардарларга берилген кредиттер	28 489 130	21 533 103	22 946 895
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 512 881)	(1 607 866)	(1 776 402)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	26 976 249	19 925 237	21 170 493
Негизги каражаттар	2 183 431	1 750 139	2 034 757
Материалдык эмес активдер	210 702	300 143	292 848
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	163 968	157 961	163 214
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	771 687	668 914	735 428
Башка активдер	3 174 439	2 445 934	3 330 993
Жыйынтыгында, активдер	84 918 321	74 495 572	74 407 319
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	954 138	1 394 194	1 654 126
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	55 909 989	52 395 142	54 249 965
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	10 146 802	3 389 222	1 426 377
Башка тартылган каражаттар	3 645 099	4 964 777	4 748 915
Субординацияланган карыз	94 283	91 739	85 951
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	432 410	93 845	-
Төлөөгө каралган пайдадан салык	73 131	81 660	18 087
Башка милдеттенмелер	2 315 816	2 305 145	1 890 419
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	73 571 668	64 715 724	64 073 840
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	2 010 244	1 936 600	2 001 000
Номиналдан үстөк салынган капитал	43 264	41 679	43 065
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	7 453 730	6 059 494	6 260 997
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	1 839 416	1 742 075	2 028 417
Жыйынтыгында, капитал	11 346 654	9 779 848	10 333 479
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	84 918 321	74 495 572	74 407 319

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Банк Башкармалыгынын өкүлү

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2025-жылдын 30-сентябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом


	30.09.2025	30.09.2024	31.12.2024
Пайыздык кирешелер	4 453 271	3 721 156	5 233 002
Пайыздык чыгашалар	(1 746 986)	(1 425 809)	(2 144 843)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	2 706 285	2 295 347	3 088 159
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	257 428	243 227	94 377
Таза пайыздык кирешелер	2 963 713	2 538 574	3 182 536
Алынган комиссиялык төлөмдөр	800 708	769 283	1 085 932
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(515 081)	(570 306)	(774 929)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	968 720	1 030 537	1 319 026
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	6 853	-	6 589
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	193 774	139 408	188 614
Башка кирешелер	14 107	22 482	22 275
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	30 171	(34 283)	(38 186)
Пайыздык эмес таза кирешелер	1 499 253	1 357 121	1 809 321
Операциялык кирешелер	4 462 967	3 895 695	4 991 857
Операциялык чыгашалар	(2 421 771)	(1 958 375)	(2 747 430)
Операциялык иштен түшкөн пайда	2 041 195	1 937 320	2 244 428
Салык алууга чейинки пайда	2 041 195	1 937 320	2 244 428
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(201 780)	(195 245)	(216 011)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	1 839 416	1 742 075	2 028 417
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	1 839 416	1 742 075	2 028 417

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2025-жылдын 30-сентябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	6,7%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20%дан ашпаган чекте	0,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	0,3%
Банк менен байланыштуу банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	20%дан ашпаган чекте	12,6%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	19,5%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 8%	16,6%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	16,6%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	9,5%
Ликвидүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	76,7%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 20%	21,6%

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Банк Башкармалыгынын Төраасы

Ариф М. Али

